



Финансылык абал жөнүндө отчет
"Евразиялык Сактык Банкы" ААК, Бишкек ш., Ибраимов көч., 40/1
2025 жылдын 31 май айына карата

Миң кыргыз сому менен

	2025-жылдын 31-майына карата сому	2024-жылдын 31-майына карата сому	2024-жылдын 31- декабрына карата сому
Активдер			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	1 649 516	1 101 002	814 974
Финансы-кредиттик мекемелердеги каражаттар	1 229 270	42 106	1 129 449
Кардарларга берилген кредиттер жана аванстар	177 299	128 282	190 663
Инвестициялык финансылык активдер			
Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялык баалуу кагаздар	6 754	3 377	6 754
Амортизацияланган нарк боюнча баалануучу инвестициялык баалуу кагаздар	252 501	250 370	252 803
Кийинкиге калтырылган салык активдери	532	562	532
Киреше салыгы боюнча алдын ала төлөм		0	0
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	116 988	98 725	120 715
Колдонуу укугунун формасындагы активдер	19 352		5 669
Сатыкка арналган узак мөөнөттүү активдер	20 520	20 520	21 710
Башка активдер	246 245	181 994	15 685
Бардык активдер	3 718 977	1 826 938	2 558 954
Милдеттенмелер жана капитал			
Милдеттенмелер			
Финансы-кредиттик мекемелердин каражаттары	285 522	970	19 249
Жалгашма финансылык милдеттенмелер	-	150	-
Кайтарым РЕПО боюнча милдеттенмелер	-		-
Кардарлардын каражаттары	1 870 051	709 819	1 288 811
Киреше салыгы боюнча учурдагы милдеттенмелер	24 980	3 161	17 994
Кийинкиге калтырылган салык боюнча милдеттенмелер	-	1 134	-
Башка милдеттенмелер	187 191	264 674	62 636
Бардык милдеттенмелер	2 367 744	979 908	1 388 690
Капитал			
Акционердик капитал	1 011 081	811 082	1 011 081
Бөлүштүрүлбөгөн киреше	340 152	35 029	159 183
Бардык капитал	1 351 234	847 029	1 170 264
Бардык милдеттенмелер жана капитал	3 718 978	1 826 937	2 558 954

Маалымат үчүн:

*РППУнун суммасы нормативдик отчет боюнча

(10 688)

(11 265)

(11 649)

Банк Башкармасынын Торагасы

Орозбаев У.Б.

Башкы бухгалтер

Имаралиева Ж.Н.





Пайдалар же чыгымдар жана башка жыйынды кирешелер жөнүндө отчет

"Евразиялык Сактык Банкы" ААК, Бишкек ш., Ибраимов көч., 40/1

	2025-жылдын 31- майына карата миң. сом	2024-жылдын 31- майына карата миң. сом
Пайыздык жана окшош пайдалар	105 487	42 623
Пайыздык жана окшош чыгымдар	(1 191)	(4 518)
Таза пайыздык пайдалар	104 296	38 105
Комиссиялык пайдалар	90 724	64 182
Комиссиялык чыгымдар	(21 733)	(21 136)
Таза комиссиялык пайдалар	68 991	43 046
Чет өлкөлүк валюта менен болгон операциялар боюнча чыгымдарды алып салуудан кийинки пайдалар	246 232	34 813
Башка пайдалар	2 295	1 092
Күтүлүүчү кредиттик жоготуулар боюнча резервди калыптоо	(11 588)	6 274
Башка мүлктүн баасыздануусуна резервди калыптоо	397	196
Персоналга кеткен чыгымдар	(117 478)	(50 620)
Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин амортизациясы	(6 152)	(3 919)
Колдонуу укуктарынын амортизациясы	(3 130)	
Башка чыгымдар	(66 486)	(29 490)
Салык салууга чейинки киреше	217 377	39 497
Киреше салыгы боюнча чыгымдар	(36 200)	(3 550)
Жыл ичиндеги киреше	181 177	35 947
Башка жыйынды пайда	-	-
Жыл ичиндеги бардык жыйынды пайда	181 177	35 947

Маалымат үчүн:

Пайдинин суммасы нормативдик отчет боюнча

Банк Башкармасынын Торагасы

Башкы бухгалтер



185 255

35 388

Орозбаев У.Б.

Имаралиева Ж.Н.

Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалыматтар
"Евразиялык Сактык Банкы" ААК, Бишкек ш., Ибраимова көч.40/1
2025-жылдын 31-май айына карата (кошо алганда)

Экономикалык ченемдердин аталышы жана банктын кошумча камдык капиталын колдоо жөнүндө талаптар ("капиталдын буфери" индекси)	Ченемдин белгиленген мааниси	Ченемдин анык мааниси
Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдык өлчөмү	20% дан ашык эмес	1,2%
Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдык өлчөмү (K1.2)	15%дан ашык эмес	0,0%
Банк менен байланышы жок банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдык өлчөмү (K1.3)	30%дан ашык эмес	24,0%
Банк менен байланышы бар банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдык өлчөмү(K1.4)	15%дан ашык эмес	0,0%
Суммардык капиталдын жетишүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	12%дан кем эмес	57,8%
Биринчи дээнгелдеги капиталдын жетиштуулук (шайкештик) коэффициенти (K2.2)	8%дан кем эмес	52,2%
Биринчи денгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	6%дан кем эмес	52,2%
Лeverаж K 2.4	6%дан кем эмес	30,5%
Банктын ликвиддүүлүгүнүн ченеми (көрсөткүч) (K3.1)	45%дан кем эмес	132,6%
Банктын капиталынын кошумча камы ("капиталдын буфери" индекси)	8%дан кем эмес	61,9%
Узак ачык валюталык позициялардын суммардык чоңдугу бузулган күндөрдүн саны (K4.2)	20%дан кем эмес	0,0%
Кыска ачык валюталык позициялардын суммардык чоңдугу бузулган күндөрдүн саны (K4.3)	20%дан ашык эмес	0,0%

Банк Башкармасынын Торагасы

Башкы бухгалтер



Орозбаев У.Б.

Имаралиева Ж.Н.